



Арабаев пресс



Окуу – түндө алдындагы шам чырак,
Билим алсаң маңдай ачык жапкырап
сөздүн автору: Ж. Баласагын

№008(08) / 10-ДЕКАБРЬ / 2019-ЖЫЛ

ЖЕЛБИРЕЙТ - БИЛИМ БАЙРАГЫ

Кел жаңы жыл...



ИШЕНАЛЫ АРАБАЕВ
АТЫНДАГЫ КМУнун
РЕКТОРУ АБДЫРАХМАНОВ
ТӨЛӨБЕК АБЫЛОВИЧ

**ЖАҢЫ ЖЫЛ
КУТ БОЛСУН!**

Кымбаттуу агай-эжелер, сүйүктүү студенттер, ак кардай аруу жакшы тилек, үмүттөрдүн жарыгын чачып келе жаткан жаңы 2020- жылыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Өтүп бара жаткан жыл университетибиз үчүн ийгиликтүү, жемиштүү жылдардан болду десем жаңылышпайм. Анын бир себеби, мына бүгүн минтип китепканабыздын ачылышын белгилеп жатабыз. Жаңы ачылган китепканабыз ак жолтой болсун! Сүйүктүү студенттерибиз ушул жайдан китеп окуп, билимге умтулушсун. Татыктуу билимге ээ болуп, келечекте мекендин жүгүн аркалаган билимдүү инсандардан болушсун!

Университеттеги баардык жакшы иштер жамааттын ынтымагы, жигердүү аракети, студенттердин дилгилик менен алга умтулуусунан жаралууда. Андыктан, жаркырап кирип келе жаткан жаңы жылда баарыңыздарга бекем ден соолук, ишиниздерге, окуунуздарга албан ийгиликтерди каалайм. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө кут уялап, бакыттын шаңы жаңырып турсун. Жаңы жылыңыздар менен!

2020 ЖАҢЫ ЖЫЛЫҢЫЗДАР МЕНЕН



ЖАҢЫ АЧЫЛГАН КИТЕПКАНАБЫЗ АКЖОЛТОЙ БОЛСУН



Договор о сотрудничестве, заключенный между ректором Южно-Казахстанского Государственного Университета им М..Ауэзова и ректором КГУ им.И.Арабаева успешно реализуется

У студентов и преподавателей Института экономики и менеджмента КГУ им.И.Арабаева в декабре 2019 года состоялись ряд встреч с кандидатом экономических наук, ассоциированным профессором, доцентом кафедры финансов Южно-Казахстанского Государственного Университета им.М.Ауэзова Гульмирой Куздеуалиевной. Исаевой, которая проходила научную стажировку с 1 по 16 декабря 2019 года.

В рамках академической мобильности 2 декабря 2019 года была проведена гостевая лекция на тему «Государственно-частное партнерство в системе образования: опыт Казахстана». В наиболее общей постановке государственно-частное партнерство в образовании можно определить как юридически закреплённую на определённый срок форму взаимодействия между государством и частным сектором в отношении объектов образования, а также соответствующих образовательных услуг, исполняемых и оказываемых государственными



и местными органами, организациями образования, предполагающую софинансирование и разделение рисков.

Студенты Института экономики и менеджмента много вопросов задавали госте из Казахстане об учебе казахстанских студентов, размере контрактов, студенческой жизни, возможностях трудоустройства и многое другое. В свою очередь, гостя расспросила студентов об учебе в ИЭМ, проблемах образования, планах на будущее.

6 декабря 2019 года Гульмира Куздеуалиевна.Исаева – доцент ка-

федры финансов Южно-Казахстанского Государственного Университета им.М.Ауэзова

- подготовила гостевую лекцию на тему «Анализ текущего состояния системы образования Казахстана». Современные тренды высшего образования в Казахстане характеризуются такими особенностями, как интернационализация образования, академическая мобильность, европейские рамки квалификации, европейское приложение к диплому, студенческое самоуправление: поощрение студентов принимать активное участие в проведе-

нии учебного процесса, парадигма лично-ориентированного обучения и преподавания.

9-13 декабря 2019 года Гульмира Куздеуалиевна.Исаева для студентов и ППС Института экономики и менеджмента провела тренинг «Методика научных исследований для студентов и магистрантов». На тренинге слушатели изучили основные принципы научного исследования и научного знания, лежащих в основе формирования у студентов общих научных представлений о структуре научных исследований, теоретические, методологические и методические основы исследования, методы и процедуры работы с многообразными массивами научной информации, с научной литературой, действующие стандарты и правила подготовки научных рукописей к опубликованию. Лектор Исаева Г.К. поделилась опытом как грамотно излагать результаты собственных научных исследований, аргументировано защищать и обосновывать полученные результаты, как выделять и формулиро-

вать исследовательскую задачу, как интерпретировать результаты исследования.

В заключение, гость из Южно-Казахстанского Государственного Университета пообещала быть научным руководителем 2-х студентов Института экономики и менеджмента для написания статьи на студенческую конференцию молодых ученых. Договор о сотрудничестве, заключенный между ректором Южно-Казахстанского Государственного Университета им М..Ауэзова и ректором КГУ им.И.Арабаева успешно реализуется!

У студентов и преподавателей Института экономики и менеджмента КГУ им.И.Арабаева в декабре 2019 года состоялись ряд встреч с кандидатом экономических наук, ассоциированным профессором, доцентом кафедры финансов Южно-Казахстанского Государственного Университета им.М.Ауэзова Гульмирой Куздеуалиевной. Исаевой, которая проходила научную стажировку с 1 по 16 декабря 2019 года.



И. Арабаев атындагы КМУнун доценти, тарых илиминин кандидаты Жумагул Байдилдеев улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов жөнүндө китеп жазды

12- декабрь улуу жазуучу Айтматов Чыңгыз Төрөкуловичтин туулган күнүнө жана ошондой эле Адабият күнүнө карата И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде чон иш- чара болуп өттү.

Тактап айтканда тарых илимдеринин кандидаты, доцент Байдилдеев Жумагул Рыскуловичтин "Чыңгыз Айтматов дүйнөсүндөгү эркин мамлекеттүүлүктүн идеясы- аттуу" тарыхый публицистикалык китебинин бет ачаары болду. Аталган иш- чарага окуу жайдын ректору, профессор Төлөбек Абылович Абдырахманов, проректорлор Тууганбай Коңурбаев, Октябрь Капалбаев, Кыргыз Эл баатыры Алиясбек Алымкулов, Президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын бөлүм башчысы Аалы Молдоканов, Улуттук илимдер академиясынын тарых жана экология институтунун илимий кызматкери, тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова, тарых илимдеринин кандидаты Гүлзада Абдалиева жана башкалар катышып китеп боюнча, китептеги негизги каарман, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов тууралуу жакшы ой- пикирлерин айтышып, китептин автору Ж. Байдилдеевге ыраазычылык билдиришти. Эске сала кетсек, Ж. Байдилдеев буга чейин тарыхый публицистикалык китептерин чыгарып, окурмандарга тартуулаган.

Учурунда "Рух кенчи" деген атлыштагы гезитти негиздеп, коомчулукка журналист катары да таанымал болгон.

Ректор Т. Абдырахманов Япониядан келген өкүлдөр менен жолукту

Ректор Төлөбек Абдырахманов алыскы Япониядан келген, тактап айтканда Япониядагы IBS компаниясынын өкүлү Ишимура Кожи менен MSG компаниясынын өкүлү Хагами Тошикини жана И. Арабаев атындагы КМУнун алдындагы Япон таануу институтунун директору Айбек Самаровду кабыл алды.

Эки тараптуу жолугушууда Япон таануу институтунда би-

лим алып жаткан студенттерди Япония мамлекетине жиберип, ал жактан практикадан өткөрүү жана ошондой эле студенттерди иш менен камсыздоо, илимий, практикалык жактан тажрыйба алмашып, бул жакта эмгектенген, япон тилин жакшы билген кыргыз мугалимдерин Японияга жиберүү, ал эми Япониядан бул жака мугалимдерди алып келүү маселеси каралды.

Жолугушуунун соңунда алдыдагы 2020- жылдагы окуу жылынын аягында 20 га жакын студент Япония мамлекетине барып, жогоруда белгилегендей практикаларын өтөп, иштеп келүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Эске салсак, аталган компаниялар И. Арабаев атындагы КМУнун алдындагы Япон таануу институтуна материалдык жактан да, илимий жактан да дайыма колдоолорун көргөзүп келишет.



И. Арабаев атындагы КМУнун мугалими Жороев Арзымат Набиевич Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыктын ээси болду

И. Арабаев атындагы КМУда окутуучу болуп эмгектенген Жороев Арзымат Набиевич Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыктын ээси болду. Арзымат Жороевге сыйлык «Көркөм искусствонун мыкты чыгармасы, такгыраак айтканда (живопись, скульптура, графика, декоративдик-колдонмо жана монументтик искусство) жараткан эмгектери үчүн берилди. Сыйлык ээсин куттуктайбыз жана мындан аркы иштерине албан ийгиликтерди каалайбыз!

МАТИСАКОВ МЕНЕН ЖУМАБАЕВ КМУнун АРДАКТУУ ПРОФЕССОРУ БОЛУШТУ

И. Арабаев атындагы КМУнун Окумуштуулар кеңешинин кабыл алган чечимине ылайык, Философия илимдеринин кандидаты Бердибек Жумабаев менен белгилүү жазуучу, публицист, Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетинин окутуучусу, профессор Абдиламит Матисаков И. Арабаев атындагы КМУнун “Ардактуу профессору” болушту. Аталган эки инсанга илимий даражадагы наамды университеттин ректору, профессор Төлөбек Абдырахманов тапшырды.

Андан соң, А. Матисаковго наамды тапшыруунун экинчи бөлүгү Ж. Баласагын атындагы КУУда уланды. Ага Ж.Баласагын атындагы КУУнун окуу иштери боюнча проректору Б.Темиров, профессор Ж.Тургунбаев,



И.Арабаев атындагы КМУнун окуу иштери боюнча проректору, профессор Т.Коңурбаев, окуу башкармалыгынын башчысы, профессор О.Капалбаев, “Ачык сөз” гезитинин башкы редактору Жора Сулайманов өндүү коноктор жана журналистика факультетинин мугалимдер жамааты, студенттер катышты. Салтанаттуу аземди факультеттин деканы А. Дуйшекеева алып барды.

Профессор Нуржамал Ибраеванын жаркын элесин арналган жыйын өттү

И. Арабаев атындагы КМУнун Педагогика факультетинин Табигый-математикалык билимдер жана аларды башталгыч мектепте окутуу кафедрасы Кыргыз билим берүү академиясы менен бирге 2019-жылдын 29-ноябрында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз Республикасынын Эмгек сиңирген мугалими, профессор Нуржа-

мал Ибраеванын 80-жылдык юбилейине карай, анын жаркын элесине арналган “Билим берүүнүн мазмунун модернизациялоодогу ишмердүүлүк мамиле” темасындагы Эл аралык илимий-практикалык конференция өткөрдү.

Эл аралык илимий-практикалык конференцияга Кыргызстандын бардык аймактарынан, Россия Федерациясынан, Ка-

закстан Республикасынан, Туркия Республикасынан окумуштуулар, мугалимдер, педагогдор келишти.

Конференциянын алкагындагы секциялык иштер жемиштүү өттү, окумуштуулар ойлорун ортого салып, билим берүү жаатындагы бир топ актуалдуу маселелер талкууланды.



КМУда тарыхый чоң жыйын өттү

11- декабрда И. Арабаев атындагы КМУнун жыйын залдарында "Абдыкерим Сыдыков - кыргыз совет мамлекеттүүлүгүнүн башатында" деп аталган жана А.Сыдыковдун 130 жылдык мааракесине арналган илимий чоң жыйын болуп өттү. Жыйынга И. Арабаев атындагы КМУнун илимий иштер боюнча проректору Каниметов Эмиль Жангорозович, белгилүү тарыхчы окумуштуулар, ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев, мурдагы премьер-министр Жоомарт Оторбаев баштаган көрүнүктүү инсандар, Абдыкадыр Сыдыковдун небереси жана жакын туугандары катышышты.

Педфакта өткөн семинарлардан...

22-ноябрда И. Арабаев атындагы КМУнун педагогика факультетинде, университеттин бардык курамдарынын активдүү студенттеринин катышуусунда Кыргызстанда саламат жашоо таалим-тарбия программасын ишке ашыруу максатта «Жашыл ай коому» уюштурган «Саламат жашоо, жаркын келечек» деген темада семинар болуп өттү.

Семинарды «Табигый-математикалык билимдер жана аларды башталгыч мектепте окутуунун технологиясы» кафедрасынын башчысы, Казиева Г.К. өткөрдү, ал студенттерге «Жашыл ай коому» жөнүндө маалымат берип, аларга бүгүнкү күндө коомдо болуп жаткан зыяндуу илдеттерден арылуу жана алардан баш тартуу, алдын алуу жөнүндө маалымат берди. Семинардын жүрүшүндө Педагогика кафедрасынын ага окутуучусу Турсунова Э.А., педагогика факультетинин студенткасы Жаныбек кызы Айзирек дагы өз тажрыйбалары менен бөлүштү.

Семинарга катышкан студенттер "Жашыл Ай Коомунун" администрациясы даярдаган сертификаттар менен сыйланды.

"Жашыл Ай Коомунун" максаты - Кыргызстанда, өзгөчө жаш муун арасында зыяндуу адаттар менен күрөшүү; бул зыяндуу адаттардын алдын алуу, алыстатуу жана реабилитация иштерин жүргүзүү. Саламат жашоого үндөө, дени сак муун жана дени сак коом тарбиялоо ишчараларында улуттук баалулуктарыбызды сактоо.



Представители КГУ им.Арабаева приняли участие в Международном форуме «Вклад студентов и молодых учителей в реализацию ЦУР-2030»

Студенты и молодые учителя ИМЛ, ФВиМО, ФГЭТ КГУ им.И.Арабаева приняли участие в работе пленарного онлайн-заседания 28 ноября с Евразийским национальным университетом им. Л.Н.Гумилева заключительного мероприятия Глобального конгресса - Международного форума «Вклад студентов и молодых учителей в реализацию ЦУР-2030».

Как сообщили в КГУ им.И.Арабаева, в работе данного форума приняли участие вузы Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Литвы, России, Индии США и др.

От имени КГУ им.И.Арабаева выступил проректор проф.Т.Конурбаев,

рассказавший о проводимой программе правительства КР в области образования, роли университетского образования в целом. Им также отмечено, что КГУ им.И.Арабаева около 10 лет работает совместно с экологически движением БИОМ в области устойчивого развития. За этот период были разработаны программа, опубликованы учебники и учебные пособия по устойчивому развитию и безопасности школьного образования.

В конце своего выступления Т.А.Конурбаев поддержал Алматинскую декларацию «Вклад молодежи в реализацию целей в области устойчивого развития - 2030».



СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИЭМ



6 по 8 декабря 2019г. в г. Алматы состоялся международный турнир Arlan Grip Championship по бразильскому

джиу-джитсу и ADCC среди мужчин и женщин.

Всего количество спортсменов, участвующих в турнире составило более 1300 человек. На турнир были зарегистрированы спортсмены из России, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Бразилии, Эфиопии, Грузии и Казахстана. Турнир проводится на «Алматы Арена» в соответствии с действующими правилами и положениями по бразильскому джиу-джитсу и ADCC. Где принял участие, и наш студент Новиков Дмитрий Денисович занявший 2 место. (студент Института Экономики Менеджмента группы МБд(ФМ)-5-15 5-курса направление Менеджмент, профиль финансовый менеджмент).



26 ноября в КГУ им.И.Арабаева состоялось открытие IV форума казахско-кыргызской интеллигенции

«Прочные братские взаимоотношения», организованный Международной Тюркской академией. В заседании приняли участие помощник Президента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев, президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, советник Президента Султан Раев, Министр образования и науки Кыр-

гызстана Каныбек Исаков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике Кайрат Нурпеисов, государственные и общественные деятели, видные ученые двух стран, академики, руководители научно-исследовательских институтов, представители интеллигенции и журналисты.

В ходе встречи представители казахской и кыргызской интеллигенции дали положительную оценку сотрудничеству братских стран на основе общечеловеческих ценностей. Они также обменялись мнениями о преемственности и значимости литературы, искусства и науки в тюркском мире и глобальных культурных отношениях.



Кышкы этюд

Бороон улуйт арбап мени,
Тышта дүйнө алаамат.
Муздун суусу айнектеги,
Көз жашыңдай салаалат.
Бутак сынып, дарак кулап,
Кар тозоңу куюндап.
Аптак аалам ыйлап турат,
Темир түтүк уңулдап.
Улам күчөп, үшүңдү алган,
Боздойт үнү шамалдын.
Табиятта болобу арман,
Муң зарындай адамдын?
Же быкшыган күнүң чанып,
Тазаланып жатабы?
Же өтөбү бүлүк салып,
Жаңылануу азабы?
Бак шоңиоёт жетимсиреп,
Баригинен айрылып.
Күн жонуна көктү тиреп,
Карайт жерди кардыгып.
Тоолор тоңуп ойго батат
Кымтып узун туурасын.
Жаратылыш ойноп жатат,
Кышкы увертюрасын.

Абдил Шерматов

Атантаев Токтосун
Бегалиевич, И. Арабаев
атындагы КМУнун профессору:

ЧЫЧКАН ЖЫЛЫ МЕНЕН БААРЫҢЫЗДАРДЫ КУТТУКТАЙМЫН!

Чычкан камдуу, эмгекчил да сүйкүмдүү,
Чычкан кээде келтирет го күлкүңдү.
Чыркырасаң, чыңырсаң да баары бир,
Кутулбайсың чачсаң да бүт мүлкүңдү.

Чычканда акыл, амал, айла баары бар,
Чычкан кооз, шөкөттүүнү жактырат.
Чычкан чыр, ишенимдүү өзүнө да,
Чычкан акылдууну тандап азгырат.

Чычкан сүрдү керек болсо доңузду,
Чычкан жылы түшүмдөр да көп болот.
Чычкан жылы ууру болбой адамдар,
Чычкан жылы иши менен сорттолот.

Чычкан жылы бизде болуп ийгилик,
Чогулушун акылдуулар биригип.
Чар жайыт иш, чабалдары жүрүшсүн,
Чарчап алар жетпей артта жинигип.



Жаңы жылыңыздар кут болсун!



Коңурбаев Тууганбай Абдырахманович, И. Арабаев атындагы КМУнун окуу иштери боюнча проректору:


Жакшы тилек, жакшы үмүт, максат менен күткөн, жүрөктү толкундатып кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктайм! Сапары карып бараткан кара кийик жылында көптөгөн асыл максат-тилектерибиш ишке ашты. Бул жылы жамааттын ынтымагы, жигердүү аракети, студенттердин дилгирлик менен алга умтуулуусу аркылуу окуу жайыбыз сыймыктанарлык бийиктиктерди багынта алды.

Кирип келе жаткан жыл өтүп бара жаткан жылдан да жемиштүү, жеңиштүү жыл болуусун тилейли. Куттуу билим ордобуздун кадыры артып, бийик максаттарга жетели. Баарыңыздарга бекем ден соолук, иштериңиздерге албан ийгилик, бакубатчылык каалайм!



Сыйырбеков Амангелди Сыйырбекович, И. Арабаев атындагы КМУнун административдик чарба иштери боюнча проректору

Жаңы жыл жакшылыктын, токуулуктун, молчулуктун жылы болсун. Өтүп бара жаткан жыл жакшы жылдардан болду. Окуу жайыбызда жакшы ийгилик, жетишкендиктер орун алды. Мынакей, жыл аяктап баратканда жаңы заманбап шарттагы китепканабыздын ачылып жатышы окуу жайыбыз үчүн жакшы жетишкендик. Университетте эмгектенип жаткан жалпы агартуучуларды, студенттерди жаңы жылы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө кут уяласын. Жаңы жыл жакшылыкка бай жыл болсун!



Ибрагимова Турсунай Галбаевна, И. Арабаев атындагы КМУнун аспирантура бөлүмүнүн башчысы:

Ай айланып, жыл өтүп дагы бир жылды сиздер менен бирдикте узатып отурабыз. Жаңы жыл жаңы мүмкүнчүлүктөрдү, ийгиликтерди алып келсин! Мекенибизде тынчтык, бейпилдик, аруулук жана өнүгүү болсун! Илимий иштерин жактайбыз деп бул жылы жактай албай калган аспиранттарыбыз келе жаткан жылы ийгиликтүү жактап, илимдин кандидаттары болушсун! Эң негизгиси ден соолугуңуздар бекем, үй-бүлөдө, иштериңизде ийгиликтер болуп турсун! Жаңы жылыңыздар менен!



Профессор КГУ Иманбердиев Досаалы Чойбекович!

Дорогие студенты и профессорско-преподавательский коллектив Кыргызского государственного университета им.И.Арабаева!

Я, искренне поздравляю Вас с Новым 2020 Годом!

Пусть Ваши сердца будут согреты любовью и теплом, аудитории наполнятся знанием, наукой, а дома добром, радостью, глаза светятся счастьем.

Пусть с последними минутами Старого 2019 года, Вас покинут заботы и невзгоды, а Новый 2020 Год будет щедрым на интересные планы, новые достижения и профессиональные достижения!

Верю, что в Новом 2020 году Вас ожидают 12 месяцев здоровья, 53 недели счастья, 366 дней блага, 8784 часов удачи, 527040 минут успеха и 31622400 секунд любви!

Желаю, чтобы Новогодняя звезда зажгла в Ваших сердцах огонь веры и любви, надежды и оптимизма, вдохновения и неисчерпаемой энергии для новых Побед в учебе, в жизни и научных исследованиях!



И. Арабаев атындагы КМУнун педагогика факультетинин деканы, профессор Байсалов Жоомарт Усубакунович


УРМАТТУУ КЕСИПТЕШТЕР, СТУДЕНТТЕР!

Ар бир инсан жаңы жылды жаңы үмүт, жаңы кыялдар менен күтөт. 2019-жаңы жыл мекенибизге тынчтык, элибизге береке алып келген бакубат жыл болуп, окуу жайыбыз өнүгүп, ар бир үй-бүлөнүн маанайы жарык, ден-соолугу бекем болсун. Эмгегибиз үзүрлүү болуп, ийгилигибиз арта берсин, жаңы жыл нечендеген ийгиликтерге себеп болсун!! Жаңы жыл сиздерге чын ден соолук, узун өмүр, үй-бүлөнүздөргө бакыт, күлкү, иштеринерге албан ийгиликтерди, өлкөгө өнүгүүнү, тынчтыкты алып келсин. Окуткан студенттерибиш аман-эсен, акылдуу, ыймандуу болуп, окуудагы чоң ийгиликтерге жетишсин, келечекте кыргыз элинин керегине жараган кыз-уулдардан болуусуна тилектешпиз. Жаңы жыл силерге жомоктогудай жакшылыктарды алып келсин. Ойлогон жакшынакай иштериңер, максаттарыңар, тилектер ишке ашсын!



Садыкбек кызы Жайна, И. Арабаев атындагы КМУнун жаштар иштери боюнча комитетинин төрайымы:

Жакындап кирип келе жаткан жаңы жылда жакшылыктын жылы болсун. Университетибизде эмгектенген агай-эжелерди, сүйүктүү студенттерибишди келе жаткан 2020-жаңы жылы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Баардыгыңыздарга бекем ден соолук, иштериңиздерге, окууларыңыздарга албан ийгиликтерди каалайм. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө наристенин күлкүсү жаңырып, жакшылык эле болуп туруусуна тилектешмин. Жаңы жылыңыздар менен!



ЖАҢЫ АЧЫЛГАН КИТЕПКАНАБЫЗ АКЖОЛТОЙ БОЛСУН



ЧЕТТЕН КЕЛИП, УНИВЕРСИТЕТИБИЗДЕН БИЛИМ АЛГАН СТУДЕНТТЕР



**МЕРЕДОВ РУСЛАН
РОЗЫКУЛОВИЧ, И.
АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ
КМУНУН ЭКОНОМИКА
ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ
ФАКУЛЬТЕТИНИН 4-
КУРСУНУН СТУДЕНТИ:**

Түркмөнстандан келип окуп

жатам. И. Арабаев атындагы КМУ жакшы окуу жай экенин туугандарымдан билгем. Алар аталган окуу жайдан билим алышкан. Ырас эле бул университетке тапшырыптырмын деп абдан сүйүнөм. Себеби, биринчиден, И. Арабаев атындагы КМУда башка жогорку окуу жайларына салыштырмалуу билим берүүнүн сапаты жогору жана контракттын баасы да анча кымбат эмес. Быйыл 4-курсту аяктап жатам, кесибим боюнча иштеп, алган билимимди практика жүзүндө колдонууга аракет кылам.

**ЦОЙ ЛИНА, ЧЫГЫШ
ТААНУУ ЖАНА ЭЛ
АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР
ФАКУЛЬТЕТИНИН 4-
КУРСУНУН СТУДЕНТИ**

-Мен Талас облусундагы Манас районунун Покровка айылында туулгам. Покровка орто мекте-



бин аяктагам. Атам корей, апам орус улутунан. Сүрөт тартканга кызыгам. Мектепте окуп жүргөндө “Жаш Талант” сынагына катышып, жыл сайын 1-орунду багындырчумун. Райондук, облустук, республикалык сынактарга катышып, байгелүү орун-

дарга ээ болгом. Тарткан сүрөт-төрүм көргөзмөлөргө коюлуп жүрөт. Сүрөт тартуудан тышкары тил үйрөнүүгө кызыгам. Кыргыз, орус, корей, англис тилинде сүйлөй алам. Метепте окуп жүргөндө архитектор-дизайнер болсом деп кыялданчумун. Бирок, эмнегидир чет тилдерин билүүгө кызыгып, азыркы окуп жаткан Чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетине тапшыргам. Буюрса Корея өлкөсүнө барсам деген үмүт-тилегим зор.


**ОДАЕВА СУРАЙ, ЧЫГЫШ
ТААНУУ ЖАНА ЭЛ
АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР
ФАКУЛЬТЕТИНИН
СТУДЕНТИ**

И. Арабаев атындагы КМУга англис тилин үйрөнүү үчүн тапшыргам. Себеби байкем аталган окуу жайда окуп, англис тилин жакшы үйрөнгөн. Тил үйрө-



нүү жеңил эмес. Көп окуш керек. Азыр кудайга шүгүр, чет тилин жакшы өздөштүрүп алдым. И. Арабаев атындагы КМУда билим берүүнүн сапаты жогору. Окуу корпустарынын көбү ремонттолгон, шарты жакшы. Университетке эч кандай капачылыгыбыз жок.

Студентибиз Европаны кыдырып келди



Бала кезимден баштап эле Лондон, Париж шаарларын самап, Джеки Чан, Анджелина Джоли, Дуэй Джонсон, Джони Депп, Шахрух Кхан сыяктуу Голливуд актерлору катышкан кинолорду көрүп, кыялданып чоңойдум. Бирок, кыялдар орундалат демекчи, быйыл 3 айлык каникулда Германия өлкөсүнө иштегени бардым. Азыр ар кандай долбоорлорго катышып, чет өлкөгө чыкса болот. Бирок эң негизги көйгөй акча маселеси, жок дегенде 1000-1500\$ дын тегерегинде акча керек. Мен эч нерсеге карабай, бардык документтерди даярдап, анан ата-эне-

ме кабар бердим. Алар башында каршы болушту:

“Кыз баласың, сени ал жакта ким карайт, адашып жоголуп кетсең эмне болот?”

Билбейм, менин өжөрлүгүм, кайсарлыгым жеңип чыктыбы, айтоор алар мен сураган акчаны жибершти. Мен iwex компаниясы аркылуу кеттим. Андан сырткары Perspective.kg, DAAD, Study. Don, Deifi training сыяктуу компаниялар бар. 1 жылдык, 6 айлык же 3 айлык мөөнөткө барып иштеп келсе болот. Германияга келгенде эч кыйынчылыктар деле болгон жок. Немец элинин биз же болбосо бүткүл дүйнө тамшанган сапаттарынын бири- тактык.

Андан сырткары алардын жөнөкөйлүгү, чынчылдыгы, боорукерлиги, четтен келген адамдарга аябай кам көрүшкөнү, тааныбаса да жылмайып “Hallo!”, “Hi!” деп өтүшкөнү мени таң калтырды. Мен Германиянын Дюссельдорф шаарында болдум. Жумуш оор эмес, сааты менен иштейбиз, график 5/1 болчу. Ар бир дем алыш күнү шаарга сейилдегени чыкчубуз. Көчөлөрүндө ырдап, бийлеп, ар түрдүү аспапта ойноп, таланттарын элге тартуулап эс алгандар аткандар аябай көп. Эли ушунчалык иштемчил, көчөдөн кылаарга иши жок сейилдеп жүргөн инсанды таппайсың. Германияда жүргөндө кызыктуу окуялар көп болду: Метродон, электричкадан адашып кетип, электричкага билет сатып албай кармалып калып, үйгө 45 евро төлөп такси менен келгем. Дагы бир жолу электричкадан уктап калып башка станцияга кетип калыптыбыз, жа-



ныбызда акчабыз жок. Саат 23:30 электричкалар токтойт. “Эмне кылабыз?”-деп отурсак, бир немец келип . “Адашып калдык”-десек чөнтөгүндөгү болгон акчасын берип, бизди таксиге салды, өзүбүз кошумчалаганда 15 евро болду, бирок таксиге жетпейт болчу. А таксист биздин акчабыз жок экендигин түшүнүп берген акчабызды алып жылмайып коюп кетти. Мен аябай жүрөгүм жылып, сүйүнүп калдым. Сүйүүнүн шаары болгон Парижге да бардым. Эми ал жактын атмосферасы башкача, туристтер аябагандай көп. Шаар өтө кооз экен, алардын тилин, маданиятын үйрөнгөнгө аябай кызыгып калдым. Азыр тил билген-



дердин заманы десем жанылышпаймын. Ошон үчүн кытай, англис тилдерин үйрөнүп жатам, буйруса дагы да көп тил үйрөнүү пландарым бар. Москва, Алма-ата, Дюссельдорф, Париж, Стамбул шаарларында болдум. Кудайга шугур жаштайымдан койгон таза тилектерим акырындык менен орундалып келе жатат. Негизи адам баласы жакшы нерселер жөнүндө



кыялданса, сөзсүз аткарылат окшойт деп ойлоп калдым.

ЖАКШЫБАЕВА КАНЫГҮЛ,
И. Арабаев атындагы КМУнун Физика-математикалык билим берүү жана маалыматтык технологиялар факультетинин 3-курсунун студенти

АШ-ТОЙЛОРДОН АБДЫРАГАН ОЙЛОР

Мен дайыма өзүм окуган И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинен чыгып, №42 автобуска түшөм да, үйүмө кетем, «Ала-Тоо» конушуна. Эл толгон автобуста эмне деген гана сөздөр болбойт! Күз келгени жалаң аш-тойлордун аңыз кеби көбөйдү. Биринен бири өтүп, тамшанып, суктанып айткандары – тойду ким кай жерден өткөргөнү, канча жүз киши келгени, кайсы артисттерди чакырып, ага канча акча бергени, столдун бетин кайкалаткан тамак-аштын түрлөрү ... Баарынан да ал тойду өткөргөн адамдын мамлекеттик чоң-чоң кызматта иштегенин, шаардагы ак сарайдай үйлөрүн, кымбат машинелерин, колунан көп нерсе келерин саймедиреп сайрап киришкенде, ачка бараткан ашказаның курулдап, куйкаң курушуп кетет. Эмне үчүн ушул той берген адамды мактап-жактагандар анын мынчалык байлыкты кайдан алганын ойлонушпайт? Же заңгыраган завод-



фабрикалары барбы? Биздин ата-энелер деле мамлекеттик кызматтарда иштеген, чакан пенсиясына каниет кылып жашап жатышат.

Болуптур дейли, ал мамлекеттик чоң кызматтарда иштептир. Ошол кызматта жүргөндө ал мамлекетти өнүктүрүүгө, элдин турмушун жакшыртууга салым кошконун уккан, окуган киши барбы? Эгерде салым кошсо, элибиз мынча жарды, мамлекетибиз белчесинен мынча карызга батпайт эле го!

Демек, бул адам элдин энчисин тоногондордун бири болуп калышы да мүмкүн. Ал ошол дүнүйөсүнө манчыркап, элди көзүнө илбей, мактанып жатат. Көрөсүңөргө, эмики жылы депутаттыкка талапкерлердин көбү ушулар болот. Булардын кылган-эткендерин автобуста санжырадай айтып бараткандар ошолордун электораты болуп калышы толук ыктымал.

Чын чынында ашка – тойго кеткен бирөөнүн акчасын эсеп-

төө жакшы эмес. Бул тиешелүү органдардын иши. Бирок ушундай зор той берилгенин укканда, кандайдыр басынуу, бүшүркөө сезими пайда болот. Мен жаш кызмын. Багым ачылса мен да турмуш курам. Бирок, ата-энем жөнөкөй, пенсиясы менен жашаган кишилер. Жашырганда эмне, алар сөзгө калбагандай той берип, куда тосуп, куда узатабыз деп аябай эле чабылышы мүмкүн. Ата-энелер анчалык чабылбай, болгон каржатын үй алгыла, окууну улантыла, тил, компьютер үйрөнгүлө десе кана!

Деги кыргыздардын аш-тойго байланышкан шаан-шөкөтү кыйын. 22.10.2019-ж. КТРКдан ушул маселе жөнүндө сөз болуп, экрандан бетин чүмбөттөгөн келин атасына кепке сөзгө калбагыдай аш беребиз деп карызга батканын, жалгыз саан уюнан да ажырап калганын айтып, зээнди кейитти эле. Ошондо оюма Оштун кайсы бир районунун аксакалдары аш-той-

лордун чыгымын чектөө жөнүндөгү чечим түштү. Эмне үчүн биз, жаштар, бул теманы республиканын масштабында козгобойбуз? Эмне үчүн мынча кайдыгербиз? Келечек биздики да! Келгиле, жабыла ушул маселени көтөрүп чыгалы.

Мен №42 автобуста баратканымда ушулар сыяктуу 42 суроого жооп издеп, анан 42ге бөлүнүп үйгө келем.



ТУРАТБЕКОВА ЖЫПАРГҮЛ,
И.Арабаев атындагы КМУнун Чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетинин студенти

ИЛИМИЙ ЖЫЙЫН УЛАНСА ДЕГЕН ТИЛЕКТЕБИЗ

Акыркы учурларда гуманитардык багыттарга эмес, табигый-илимий, физика-математикалык жана техникалык илимдерге кызыккан жаштардын саны арбын болуп бара жаткандай сезилет. Бул дагы бекеринен болбосо керек, себеби, азыркы глобалдашуу заманында илим менен техниканын багыты биз ойлоп көрбөгөндөй нукка бурулуп, дагы келечекте кандай жаңы илимдин тармактары ачылып, адамды таң калтырган кандай илимий өзгөрүштөр болоорун айтыш кыйын. Биз билгендей, мындай өзгөрүүлөрдү илимге кызыккан, ага баш оту менен жаштайынан кирген окумуштуулар гана жасаарын тарых тастыктап келген.

Жаш окумуштууларды жана студент, магистранттарды илимге тартуу максатында, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин физика-математикалык билим берүү жана маалыматтык технологиялар факультетинде профессор Абыкай Искендеровдун жаркын элесине арналган «Студенттердин физика-математикалык, табигый жана техникалык илимдер тармагындагы илимий ишмердүүлүктөрүн калыптандыруудагы кесиптик өзгөчөлүктөрү» темасында студенттик илимий-практикалык конференциясы бо-



луп өттү. Конференцияга 75 тен ашык илимий макалалар келип түшүп, секцияларга бөлүнүп кызыктуу докладдар окулуп, кызуу талкуулар жүрдү.

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин студент, магистранттарынан сырткары, И.Раззаков атындагы Кыргыз

мамлекеттик техникалык университетинин, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин, К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин, Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетинин, М.Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинин, С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин студенттери дагы келип катышышты.

Бул илимий-практикалык конференциянын өзгөчөлүгү студенттердин жана магистранттардын гана илимий макалалары кабыл алынып, алардын доклады угулганында. Мындай илимий иш чараны физика-математикалык билим берүү жана маалыматтык технологиялар факультетинде өткөзүүнүн бирден бир максаттары:

-илимге кызыккан студент, магистранттарды илим чөйрөсүнө тартуу;

-ар бир студент же магистранттарга өзүлөрү окуп жаткан жогорку окуу жайдан сырткаркы окуу жайларда кандай илимий-методикалык иштер жүрүп жаткандыгынан кабардар кылуу;

-ушундай илимий иш-чаралардын негизинде, студенттердин, магистранттардын арасындагы мамилени чыңдоо, ынтымакка чакыруу;

-эң негизгиси, факультетте көп жыл үзүрлүү эмгектенип кеткен жана эскерилбей унутта калып бара жаткан ардактуу агай, эжеилерди эсерүү, алардын басып өткөн жолун, кылган эмгегин баса белгилөө аркылуу, азыркы окуп жаткан студенттерге жана магистранттарга тарбиялык маанидеги маалыматтарды жеткизүү болуп эсептелет.

70 жылга жакын тарыхы бар, азыркы И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин физика-математикалык билим берүү жана маалыматтык технологиялар факультетинде Республикабыздын көрүнүктүү окумуштуу-педагогдору иштешкен жана иштеп жатышат. Ошолордун бири физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент Абыкай Искендеровдун факультетибиз В.В.Маяковский атындагы Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институтунун курамында физика-математика бөлүмү болуп турганда, 1965-жылдан 1968-жылга чейин, андан кийин Физика жана математика факультети болгондо 1968-жылдан 1982-жылдар аралыгында факультетти башкарып, жалпы 17 жыл факультетти жетектеп тургандыгын белгилеп кетүү жетиштүү болот го деп ойлойм.

Жогорудагы максаттарды ишке ашырууда, өтүлгөн конференция өз деңгээлинде жакшы уюшулгандык менен өттү десек жаңылбайбыз. Себеби, ар бир келген студенттер жана магистранттар мындай конференцияны жыл сайын өткөзүп турууну жана колдон келсе жогорку окуу жайлар арасында кезектешип, жылдырып өткөзүү сунушун айтып кетишти. Бул сунушту факультеттин жана университеттин жетекчилиги туура кабыл алып, колдон келишинче улантабыз деген оюбуз бар.



Физика-математикалык билим берүү жана маалыматтык технологиялар факультетинин деканы, ф.-м.и.к., доцент **БЕКСУЛТАНОВ ЖЕҢИШ ТҮНКАТАРОВИЧ**

Современный клави-корд								Райские "лесонасаждения"		Контактная ...		Забла-лачный профес-сионал		Он дал название злomu юмору		"Железные губы" спасаря
	В каком городе ледекоп "Ленин"?		Тео-долит		Кто ходил на корвете "Витязь"?		Блаженство после парной									
					Наезд полове-цев		Лес по-вышен-ной ко-лючести		Пере-работка отходов		Сор в сто-лярке		Каждый палец древнего русича		Блеск поли-ровки	Основ-ная линия сюжета
	Возглас с "адресом"		Мед-вежий сон							Напол-нитель для по-душек						
						Совре-менная усадьба		Мороз, что стоять не велит	Дыря-вая сумка							
	Царица Грузии		Рюшка, жабо							Угроза в фильме "Арма-геддон"		Апарта-менты горца		Боевая "стая"		Жертва досады
						Небес-ный баран						Фигу-ристка Лоба-чева				
										Кино-текст					Кня-жеские сотки	Песен-ка, что спета Ленским
					Деп по ...		Автор сказки "38 по-пугаев"					"Пудра" из ба-калеи				
										Копье-носец на корриде						
					Сливки обще-ства		"Увили-вание" от хука					Цветы, найден-ные в капусте				
Сыграла Шурочку Азарову										Певица Ветлиц-кая						



БАШКЫ РЕДАКТОР:
Мирлан Алымбаев

ЭЛЕКТРОНДУК ДАРЕК:
alimbbaeff@mail.ru

ДИЗАЙНЕР:
Кубат Абышов

НУСКАСЫ: 1000
БУЙРУТМА: 2145

РЕДАКЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СЛУЖЕБНЫЙ:
Төлөбек Абдырахманов
Сыртбай Мусаев
Айчүрөк Калдыбаева
Шарапат Искендерова
Бакыт Мырзатаева

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде катталган № 10170
Кол жазмалар кайтарылбайт жана рецензияланбайт.
Окурмандардын жарыялаган макалалары редакциянын көз карашын билдирбейт жана ага редакция жооп бербейт.

ДАРЕГИ:
Бишкек шаары
И. Раззаков көчөсү 49
БАЙЛАНЫШ ТЕЛЕФОНУ:
312 66 47 73, 0703 34-27-10

АКАДЕМИЯЛЫК МОБИЛДҮҮЛҮК ПРОГРАММАСЫ МЕНЕН ОШТОН КЕЛИП ОКУГАН СТУДЕНТТЕР

И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КМУНУН ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТИНДЕ ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНЕН ЖАНА ОШ ГУМАНИТАРДЫК ПЕДАГОГИКАЛЫК ИНСТИТУТУНАН АКАДЕМИЯЛЫК МОБИЛДҮҮЛҮК ПРОГРАММАСЫ МЕНЕН КЕЛГЕН СТУДЕНТТЕРДИ ФАКУЛЬТЕТИН ДЕКАНЫ ЖАНА ПРОФЕССОРЛУК-ОКУТУУЧУЛАР КУРАМЫ УЗАТТЫ.

Жоомарт Усубакунович студенттердин семестр учурундагы билимин жана коомдук иштердеги активдүүлүгүн баалап, аларга төмөндөгүдөй сыйлыктарды ыйгарды:

1. Окуу жайдын ректоруна ыраазычылык кат;
2. Факультетинин деканына ыраазычылык кат;
3. Ар бир студентке, коомдук ишке активдүү катышкандыгы үчүн, сертификаты;
4. Ата - энесине татыктуу тарбия бергендиги үчүн ыраазычылык кат.
5. Келечек муунга татыктуу тарбия бергендиги үчүн окуткан мектебине ыраазычылык кат берилди.

Жолугушууда студенттер Жумаева Адина, Абдыразакова Адина, Календар кызы Кундузкан жана Турдибаева Нурсулуу факультеттин деканына жана окутуучулар курамына ыраазычылык билдирип, окуу жайдан алган билимдерин жана мугалимдердин кичи-пейил мамилесин өзгөчө баса белгилешти. Бул жерден көргөн өзгөчөлүктөрдү өзүлөрүнүн окуу-жайына сунуштарын айтышты.

Студенттерди Педагогика факультетинин деканы Байсалов Ж.У. жана мугалимдердин жалпы жамааты ак жол каалап узатышты.



ТУРДИБАЕВА НУРСУЛУУ, ОШ ГУМАНИТАРДЫК ПЕДАГОГИКАЛЫК ИНСТИТУТУНУН МУЗЫКАЛЫК -ПЕДАГОГИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИНИН 2-КУРСУНУН СТУДЕНТИ

-Мабилдүүлүк боюнча И.Арабаев атындагы КМУнун педагогика факультетинде бир семестр окудум. Аталган окуу жайдан жакшы билим алдым десем жаңылышпайм. Окутуучулар, студенттер баардыгы тең бизди жылуу маанайда тосуп алып, бир семестр бою сый-урматын көргөзүшүп, жакшы узатышты. Биз абдан ыраазы болдук. Мен орус тилиндеги (ДР11-18) группасында окудум. Күчтүү педагогдордон билим алдым, студенттер менен тажрыйба алмашып, көп нерсени үйрөндүм. Сабактар бир жума лекция болсо, бир жума практика

болуп өтүлөт экен. Теориялык жактан да, практикалык жактан да жакшы түшүнүк алдым. Модульдар ооз эки түрдө тапшырылып, 100 баллдык система менен бааланат экен. Бизден барган беш кыз тең модульдарыбызды жакшы тапшырып, жогорку балл алдык. Окуунун аягында педагогикалык факультеттин деканы Байсалов Ж.У. агайдын колунан ыраазычылык кат, сертификаттарды алдык. Ошондой эле окуу жайыбыздын ректору Зулуев Бекмурза агайга жана факультетибиздин деканы Минбаева Кундузкан эжекеге да ыраазычылык кат жолдонду. Кыскасын айтканда мен академиялык мабилдүүлүк боюнча И. Арабаев атындагы КМУну тандаганыма абдан кубандым. Эң туура тандаптырмын деп, өзүмө-өзүм ыраазы болдум. И. Арабаев атындагы КМУнун жетекчилигине жана биз окуган педагогикалык факультеттин деканы Ж. Байсалов агайга жана факультет-

тин жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдирем.

ЖОЛДУБАЙ КЫЗЫ АЙЗИРЕК, ОШ ГУМАНИТАРДЫК ПЕДАГОГИКАЛЫК ИНСТИТУТУНУН СТУДЕНТИ:

2019-2020 окуу жылынын кышкы семестринде Ош гуманитардык педагогикалык институтунан өз билимимди тереңдетиш үчүн И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик университетинин педагогика факультетинин мектепке чейинки билим берүү адистигинин ДР-11-17 тайпасында окудум. Аталган окуу жайдан билимимди өркүндөттүм. Баарынан да мага И. Арабаев атындагы КМУда иштеген мугалимдердин жөнөкөйлүгү, студенттердин сылык-сыпайылыгы, ошондой эле өтүлгөн сабактар жакты. Сабактардын көпчүлүгү ар кандай усулдуктардын негизинде өтүлүп, практикага көбүрөөк ба-

сым жасалат экен. Практикалык сабактардан көп нерсени үйрөнүп, билүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. И. Арабаев атындагы КМУ өнүгө берсин. Окуу жайдын шарты, жатаканасынын шарты, абалы абдан жакшы экен.

ЖУМАЕВА АДИНА ЭШБОЛОТОВНА, ОШ ГУМАНИТАРДЫК ПЕДАГОГИКАЛЫК ИНСТИТУТУНУН 3-КУРСУНУН СТУДЕНТИ:

-Өз билимимди өркүндөтүү үчүн академиялык мабилдүүлүк боюнча И.Арабаев атындагы КМУнун педагогика факультетине 16.09. 2019 жылы окуумду котордум. Сабактын өтүлүшү мага абдан жакты. Ошондой эле Кыргызстандагы көп жогорку окуу жайларынын педагогикалык факультеттери катышкан "Мен мугалим болом" деген аталышындагы кароо-сынак Ж. Баласагын атындагы КУУнун педагогикалык факультетинде өткөрүлүп, таймашта көптөгөн окуу жайдын арасынан И.Арабаев атындагы КМУ дан байгеге Жакыпбаева Гүлзат аттуу биздин Пб-14-17 группасындагы мыкты кыздардын бири жеңүүчү болду. Айтоор, бир семестрлик окуу шартында И. Арабаев атындагы КМУдан татыктуу билим ала алдым. Аталган окуу жайдын жетекчилигине, мугалимдерине, студенттерине баардыгына ыраазычылык билдирем. Ошондой эле бизди окууга жөнөткөн ОГПИ-нун ректору п.и.д Зулуев Бекмурза Бекболотовичке жана Музыкалык -Педагогикалык факультетинин деканы п.и.к.доцент Минбаева Кундузкан Бөдөновнага абдан ыраазыбыз.

● **МИРЛАН АЛЫМБАЕВ**

Как я поступила на учебу



Еще со школьной скамьи я понимала, что математика это что-то особенное для меня, но в мыслях о том, чтобы в будущем связать свою жизнь с этим предметом не было, и вот настал тот день, когда нужно было определиться с соответствующим ВУЗом, да и в конце концов со специальностью, родители советовали попробовать сдать внутренний тест в Кыргызско-турецкий университет «Манас» и КРСУ, воспользовавшись их советом я успешно сдала тесты на психолога и на педиатрию.

Когда уже настал выбор одного из двух, мое чувство подсказывало, что что-то не так, словно внутренний

голос говорил, что эти специальности не для меня, не для моей души. По своему внутреннему убеждению, твердо решила сдать документы в КГУ им. И.Арабаева о чем также твердо заявила родителям.

Здесь мне понравилась заинтересованность в каждом абитуриенте пришедших в приемную комиссию. Как и многие абитуриенты, поступая в ВУЗ, я думала о своем будущем. Узнав какая интенсивная, учеба ждет меня на факультете Физико-математического образования и информационных технологий, вопрос о том где я буду учиться отпал. Я поняла, что здесь я получу достойное образо-

вание, т.к на кафедре трудится очень сильный и грамотный преподавательский состав! И я была уверена в том, что смогу у них многому научиться. И вот я являюсь студенткой 1 курса, группы ФМО-Мр-14-19 КГУ им. Ишеналы Арабаева факультета Физико-математического образования и информационных технологий Айтахановна.

Меня окружают по характеру простые и добрые люди, общаясь с ними я выросла и становлюсь более значимым представителем современного общества. Университет Отличный «мотиватор» т.к заставляет действовать, бороться

и каждый раз доказывать право на существование твоей личности.

Я чувствую, что профессия педагога является моим призванием, поэтому я уверена, что обязательно найду себе работу по специальности и надеюсь, конечно же на карьерный рост. А пока моя цель - хорошо учиться и сдать первую сессию на «отлично».

● **АЙТАХУНОВА САНИЯ АЙСАЖАНОВНА,** студент КГУ им. Ишеналы Арабаева, факультета физико - математического образования и информационных технологий